

Кыргыз Республикасынын
 Министрлер Кабинетине караштуу
 Жеке маалыматтарды коргоо боюнча
 мамлекеттик агенттиктин
 «_____» _____ 2026 жылдын
 № _____ / _____ буйругу менен
 БЕКИТИЛГЕН

**Таасир этүүнү баалоо талап кылынган иштеп чыгуу боюнча
 Операциялардын тизмеси**

№	Иштеп чыгуу боюнча операциялар	Түшүндүрмө	Мисалдар
1.	Жеке жактардын жеке аспектилерине автоматтык түрдө чечим кабыл алуу максатында системалуу жана комплекстүү баалоо.	Жеке адамдын жеке аспектилерин талдоо же болжолдоо үчүн багытталган профилдештирүүнү же башка автоматтык иштеп чыгууну камтыйт, эгерде натыйжа чечим кабыл алуу үчүн колдонулса.	Автоматташтырылган кредиттик жөндөмдүүлүктү баалоо; кардарлардын автоматтык скоринги; кызматкерлердин эффективдүүлүгүн алгоритмдик баалоо
2.	Жеке маалыматтардын субъектисине укуктук кесепеттерди алып келүүчү же ошого окшош түрдө олуттуу таасир этүүчү автоматтык түрдө чечим кабыл алуу.	Чечим адамдын катышуусуз же формалдуу катышуусу менен кабыл алынат жана укуктарга, милдеттерге же кызмат көрсөтүүлөргө жетүүгө таасир этет.	Автоматтык түрдө кредит берүүдөн баш тартуу; жумушка алуудан автоматтык түрдө баш тартуу; санариптик кызматка кирүүгө автоматтык түрдө чектөө коюу; Айдоочунун жүрүм-турумуна/ден соолугуна жараша

		автоматтык түрдө сыйлыктарды эсептөө (камсыздандыруу); Адамдардын топтору үчүн товардын жеткиликтүүлүгүнө олуттуу таасир этүүчү динамикалык баа түзүү (регион боюнча, смартфондун модели боюнча)
3. Миңден ашык жеке маалымат субъектилерине карата жеке маалыматтардын атайын категорияларын иштеп чыгуу.	Ден соолук, биометрикалык маалыматтар жана башка атайын категориялар жөнүндөгү масштабдуу маалыматтарды иштеп чыгуу, тобокелдикти жогорулатат.	Медициналык маалыматтык системалар; кызматкерлердин биометрикалык эсеби; ден соолуктун борборлоштурулган реестрлери; Ден соолукту көзөмөлдөө үчүн тиркемелер, анализдердин же медициналык карталардын маалымат базалары; Төлөө же жайларга кирүү үчүн Face-ID системалары (>1000 колдонуучу); ДНК-тесттөө кызматтары; Саясий/диний маселелер боюнча добуш берүү же пикир чогултуу платформалары.

- | | | |
|--|---|--|
| 5. Техникалык каражаттар менен коомдук жайларга системалуу автоматтык тышкы мониторинг жүргүзүү. | Автоматташтырылган каражаттарды колдонуу менен коомдук жайларда белгисиз адамдардын чөйрөсүн үзгүлтүксүз же туруктуу байкоо жүргүзүү. | Видеоаналитика менен видеокөзөмөл; жүздөрдү, маркаларды жана автоунаа номерлерин таануу; интеллектуалдык мониторинг системалары; Жылуулук карталарын жана келүүчүлөрдүн агымын AI-камералар аркылуу анализдөө; Айдоочулардын чарчоосун көзөмөлдөө же автобустардагы жүргүнчүлөрдүн агымын мониторингдөө системалары. |
| 6. Профилдештирүүнү жана автоматташтырылган чечимдерди кабыл алууну айкалыштырган жеке маалыматтарды иштеп чыгуу. | Жеке аспектилерди баалоонун жана автоматташтырылган чечимдердин айкалышы субъекттин укуктарына коркунучту күчөтөт. | Кардарларды алгоритмдик тандоо; социалдык кызматтарды автоматтык бөлүштүрүү. |
| 7. КР Санарип кодексинин 82-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1–3-пункттарында көрсөтүлгөн учурларга белгилеринин жыйындысы боюнча туура келген башка операциялар. | Иштеп чыгуунун иш жүзүндөгү мүнөзүнө жараша квалификация жүргүзүлөт. | Автоматташтырылган баалоо жана чечим чыгаруу менен аралаш санарип чечимдер. |
| 8. Балдардын же башка аялуу категориядагы субъекттердин жеке маалыматтарын профилдөө, мониторинг жүргүзүү же автоматтык түрдө чечим | Субъекттин аялуулугу анын укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын бузулуу коркунучун | Балдардын санарип кызматтардагы жүрүм-турумун талдоо; социалдык кызматтарды |

	кабыл алуу максатында иштеп чыгуу.	күчөткөн иштеп чыгуу.	алуучуларды автоматташтырылган тандоо.
9.	Жеке маалыматтарды иштеп чыгууда жасалма интеллект системаларын же башка инновациялык санариптик технологияларды колдонуу.	Жеке адамдардын жеке жактарын баалоо же автоматтык түрдө чечим кабыл алуу үчүн ушундай технологиялар колдонулса, таасир этүүнү баалоо талап кылынат.	ЖИ-скоринг системалары; ресурстарды алгоритмдик бөлүштүрүү; субъектиге таасир этүүчү автоматташтырылган сунуштоо системалары
10.	Эки же андан көп санарип ресурстардан алынган жеке маалыматтарды салыштыруу, бириктирүү же кайчылаш талдоо.	Жеке адамдардын жеке аспектилерин баалоо же автоматтык түрдө чечим кабыл алуу үчүн мындай операциялар колдонулса, таасир этүүнү баалоо талап кылынат.	Банк жана салык маалыматтарын автоматтык чечимдерди кабыл алуу үчүн бириктирүү.